

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ



3 039 КГ алтын
өндүрүлгөн



3 980 КГ сатып
өткөрүлгөн



Centerra Gold Inc. («Центерра») жана «Кумтөр Голд Компани» (КГК) 2016-жылдын II чейрегиндеги ишинин жыйынтыктарын чыгарышты. Биринчи жарым жылдыкта “Кумтөрдө” 184 168 унция¹ же 5 728,27 кг алтын өндүрүлгөн. КГК жыл башынан бери 3,01 миллиард сомдон ашуун салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

	II чейрек, 30-июнга карата			I жарым жылдык, 30-июнга карата		
	2016	2015	% өзгөрүү	2016	2015	% өзгөрүү
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. USD)	161,62	141,6	14%	234,85	346,6	(32%)
Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) ⁴	61,6	32,8	88%	80,7	70,7	14%
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	34 744	40 434	(14%)	74 018	82 165	(10%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	2 891	168	1 621%	4 717	1 506	213%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 609	1 554	4%	3 151	2 729	15%
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	2,63	3,26	(19%)	2,46	4,06	(39%)
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	71,9%	77,5%	(7%)	73,3%	79,4%	(8%)
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹	97 724	122 111	(20%)	184 168	286 383	(36%)
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	3 039,56	3 798,08	(20%)	5 728,27	8 907,51	(36%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹	127 909	118 789	8%	189 653	287 974	(34%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	3 978,42	3 694,75	8%	5 898,87	8 957,00	(34%)
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ³ (унциясына USD)	1 264	1 192	6%	1 238	1 204	3%
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ³ (млн USD)	13,6	11,8	15%	36,6	24,3	51%
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ³ (млн USD)	5,4	3,9	38%	10,1	10,3	(3%)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ³ (млн USD)	25,6	66	(61%)	39,7	133,5	(70%)
Оңдоп-түздөлгөн операциялык жумшоолор ³ (унциясына USD)	511	317	61%	466	280	66%
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ³ (унциясына USD)	768	835	(8%)	816	717	14%
Бардык жумшоолор ³ (унциясына USD)	810	867	(7%)	869	753	15%
Бардык жумшоолор салыктарды эсепке алуу менен ³ (унциясына USD)	987	1 035	(5%)	1 043	922	13%


¹– Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм.

²– Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

³– Түзөтүлгөн операциялык чыгымдар, негизги фондуларды колдоого жалпы чыгымдар, жалпы чыгымдар, ошондой эле өзүнө кирешеге салыкты камтыган жалпы чыгымдар (млн. доллар менен жана продукциянын бир унциясын сатып өткөрүүгө кайра эсептегенде), алтынды сатып өткөрүүнүн бир унциясына орточо баа жана капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого, өнүктүрүүгө да) бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган нормаларына кирбейт жана “ГААП сырткары көрсөткүчтөр” бөлүгүндө талкууланат.

⁴– Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) өзүнө кендин иштешин камсыздоочу акчалай чыгымдарды: тоо-кен иштеринин наркын, жергиликтүү башкаруу чыгымдарын, роялтини жана жер казынасын эксплуатациялоого салыктарды (мунун кумтөргө тиешеси жок, анда дүң кирешеге салык эсептелет) камтыйт, бирок жешилүүгө, кунарсызданууга жана амортизацияга которууларды камтыбайт.

“Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын КГК, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта ш. аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” сатып алат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КРдин аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААК гана ээ.



Өндүрүштүк жана капиталдык чыгымдар

Капиталдык жумшоолор 2016-жылдын II кварталында 44,6 млн долларды түздү, анын ичинен:

- 13,6 млн. доллар негизги фондуларды колдоп турууга жумшалды³;
- 5,4 млн. долларын өнүктүрүүгө инвестициялар түздү³;
- 25,6 млн доллар - кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууга (18,9 млн доллар накталай акча түрүндө)

жалпы капиталдык

чыгымдар

\$44,6

МЛН



Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

бюджетке салым
3 млрд сом



“Кумтөр” долбоору боюнча 2016-ж. алты айындагы салыктар жана милдеттүү төлөмдөр	USD
Дуң кирешеге салык	29 044 223,15
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 234 171,02
Экологиялык төлөм	310 000,00
Кызматкерлердин кирешесине салык	2 276 930,00
КРдин Социалдык фондуна төлөмдөр	9 651 165,90
Бажы төлөмдөрү	327 500,00
Резидент эместердин кирешесине салык	363 602,22
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	413 471,00
Бардыгы	44 621 063,29
30.06.2016-ж. карата АКШ долларынын КРнын сомуна карата расмий курсу	67,49
Төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен	3 011 297 076,94

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дуң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

2016-жылга прогноз

Эсептөөлөргө ылайык, 2016-ж. Кумтөрдө алтын өндүрүү 500 миң – 530 миң унцияны түзүүгө тийиш, а мурда 480 миң – 530 миң унциядай өндүрүү пландаштырылган, ал жөнүндө Компаниянын 2016-ж. 5-майындагы маалыматтык билидрүүсүндө айтылган.

2016-ж. Кумтөрдөгү жалпы капиталдык чыгымдар (кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну эсепке албаганда), эсептөөлөр боюнча, 97 млн. долларды түзүүгө, башкача айтканда, мурда каралгандан 13 млн. долларга аз болууга тийиш.



“Кумтөр” кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбор Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылуучу эң ири алтын кен ишканасы. 1997-жылдын майында өнөр жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2016-жылдын 30-июнуна чейин “Кумтөрдө” жалпысынан **10,666 млн. унция** же **328,8 тонна алтын өндүрүлгөн**.

“Кумтөр Голд Компани” толугу менен Centerra Gold Inc. туунду компаниясы жана “Кумтөр” долбоорунун оператору катары бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат.

Centerra Gold Inc. («Центерра») өнүгүүгө багытталган Азияда, Канадада жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген, алтын өндүрүүчү компания. “Центерра” түндүк америкалык алдыңкы алтын өндүрүүчү жана Борбор Азиядагы ири алтын өндүрүүчү батыш компаниясы. “Центерранын” жөнөкөй акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символу астында жүргүзүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.